

Изденүүчү Жумаева Гүлгаакы Зулумбаевнанын 10.01.01 – кыргыз адабияты адистиги боюнча филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу учун жазылган «**Байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринде кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылыши**» деген темадагы диссертациясына пикир

Байыркы ортот түрк жазма эстеликтери – түрк элдеринин баа жеткис руханий мурасы, ченемсиз өнөр кенчи. Аларда түрк элдеринин байыркы рух дөөлөттерүү, жашоо образынын мазмун-маңызы, дүйнөтаанымы, философиясы, моралдык-этикалыйк нормалары, социалдык, экологиялык жана күнүмдүк тиричилик маселелерден баштап, мамлекетти башкаруу маселелерине чейин эреже-зандар, этикеттер жана дегеле адамзатка тиешелүү дагы да толуп жаткан маселелер камтылган. Ортот түрк жазма эстеликттер байыркы мезгилде эле жарапып, жашап, күнүн бүтүргөн жөн салды нерселер эмес, алар улам кийинки мезгил менен кошо алдылап, баалуулуктары мезгил өткөн сайын артып, түбөлүктүүлүк статусуна ээ болгон бүтүн түрк элиниң, түрк дүйнөсүнүн руханий мурасы. Бүгүнкү күнү да ар бир түрк эли алардан өздөрүнө тиешелүү байыркы тарыхын, маданиятын эле издешпестен, ортот түрктүк жакындыктар, жалпылыктарынан да даректүү маалыматтарды издөөгө умтулушууда. Андан да терендөтүп карасак, жалпы дүйнөлүк адамзааттык баалуулуттарга байыркы түрк ортот элдеринин кошкон баа жеткис салымдарын аныктоодо да азыркы учурда байыркы ортот түрк жазма эстеликтери табылгыс булак катары калууда. Демек, азыркы күндө байыркы ортот түрк жазма эстеликтерине кайрылуу, аны «казып» окуп-үйрөнүү - мезгил талабы, учурдун илиминин актуалдуу маселелеринин бири. Диссертант Жумаева Гүлгаакы Зулумбаевна диссертациялык изилдөөсүндө конкреттүү бир маселеге, т.а., «**Байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринде кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырылышина**» кайрылып, бүгүнкү күндөгү улуттук адабият таануу илиминин жетишкендиктеринин бийиктигинен аталган маселени изилдөөгө алууга аракеттенди.

Байыркы ортот түрк жазма эстеликтерин окуп-үйрөнүү маселеси түрк элдеринде, анын ичинде кыргыз адабият таануусунда Совет мезгилинде Советтик идеологиядагы чектелгендиктен улам тиешелүү деңгээлде колго алынбай келгени баардыгына маалым. Айрым бир адабиятчылар, мисалы: К.Артыкбаев, XX к. 60-жылдарында эле аталган маселени маанилүүлүгү тууралуу маселе көтөрсө да, коомчулукта жигердүү колдоо таппаган. Анын объективдүү себептери бар эле. М.Горбачевдик «Кайра куруу» мезгилинен кийин гана, болжол менен XX к. 80-жылдарынан кийин ортот түрк жазма эстеликтерин изилдөө, окуп-үйрөнүү иштери илимдин бардык тармактары боюнча колго активдүү алына баштады. Бул багытта бир топ эмгектер жазылды. Г.З.Жумаеванын бул изилдөөсүн ошол контексттеги иштин бири катары карап, анын жаңычылдыгын, андагы маселени, т.а., кыргыздардын дүйнөтаанымына концептуалдуу, анан да кыргыз фольклору жана эл

акындарының чыгармалары менен салыштырып, биринчи жолу карап, иликтөө жүргүзгөндүгү, белгилүү корутундулар чыгаргандыгы менен байланыштырсак болот.

Изилдөө иши киришүүдөн, корутундудан тышкary үч соң баптан турup, текст 335 бетти түзөт.

1-бап «Байыркы орток түрк жазма эстеликтеринин (6-12-к.) изилдөөнүн жалпы тарыхынан» деп аталып, ал бири-бирин өз ара толуктаган 3 бөлүмдөн турат. Бул бөлүмдердө «Байыркы орток түрк жазма эстеликтерин (6-12-к.) изилдөөнүн алгачкы этапы, андан кийинки этапта жүргүзүлгөн изилдөө иштери, окуу курал, окуу китептери, кийинки мезгилдерде кыргыз адабият таануусунда жааралган эмгектер каралып, жалпысынан «Байыркы орток түрк жазма эстеликтерди (6-12-к.) изилдөөнүн тарыхы, абалы, денгээли боюнча сөз болот.

2-бап «Байыркы орток түрк жазма эстеликтери (6-9-к.) жана кыргыз фольклорундагы дүйнөтаанымдык жалпылыктар» деп аталат. Бул бап 5 бөлүмдөн турат. Мында байыркы орток түрк жазма эстеликтериндеги (6-9-к.) көркөм-идеялык маселелер «Манас» эпосундагы кыргыз дүйнөтаанымы менен салыштырылып изилденет. Эстеликтердеги мифологиялык мотив, персонаждар кыргыз фольклорунда да кездешери аныкталып, алардагы дүйнөтаанымдык жакындыктар анализге алынат. Ошондой эле эпикалык поэзиябыздагы салттуу мотивдер менен байыркы орток түрк жазма эстеликтериндеги салттуу мотивдердин дүйнөтаанымдык аспектилери каралып, аларды конкреттүү салыштыруулардын негизинде жалпы тыянактар чыгарылат. Маселени дагы тереңдетип изилдөө максатында диссертант «2.3.» бөлүк ичинде «Аян түштөрдүн» байыркы орток түрк жазма эстеликтеринде (6-9-к.) кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырууда көркөм каражат катары колдонулушуна, «Кайып дүйнө» түшүнүгү, анын мифологиялык образына, улуттук каада-салттарадамдардын жашоо турмушунун нормасы катарында чагылдырылышина жана диний түшүнүктөрдөгү үндөштүктөргө токтолуп, аларды тарыхый-салыштырма усулду колдонуу менен ар тараптуу анализге алат да, акырында байыркы орток түрк жазма эстеликтери (6-9-к.) менен кыргыз фольклорундагы эмоционалдык «алкыш», «карғыш», «бата» сөздөрүнүн дүйнөтаанымдык бирдей көркөм функция аткарыштарын жетиштуү факты-материалдар менен тастыктайт.

3-бап «Байыркы орток түрк жазма эстеликтериндеги (10-12-к.) дүйнөтаанымдык маселелер кыргыз эл акындар поэзиясында трансформацияланышы» деп аталып, 3 бөлүктөн турат. Биринчисинде, байыркы орток түрк жазма эстеликтериндеги (10-12-к.) диний-мистикалык көз караштар эл акындарынын чыгармачылыгына кандайча таасир этип жаткандыгы каралса, экинчисинде, эки көркөм маданияттагы «Замана» темасынын чагылдырылыши салыштырылып каралат. Учунчусундө, философиялык жана дидактикалык ойлордун көркөм чагылдырылыши менен

биринчи жана экинчидеги көркөм трансформациялар кенири талданып, б.а., жөнөкөй диний-мистикалық көз караш менен философиялык дүйнөтаанымдык деңгээлдин ортосундагы мезгил-мейкиндик парадигмалар тууралуу илмий негизде сез кылат.

Диссертациянын изилдөө объектисине байыркы ортот түрк жазма эстеликтери: «Саймалуу-Таш сүрөт жазма эстелиги», «Орхон-Енисей таш жазма эстеликтери», «Огуз каган» дастаны, «Коркут ата китеби», Кул Кожо Ахмед Яссавинин «Ырлар жыйнагы», Жусуп Баласагындын «Кут алчу билим» дастаны, Ахмед Югнекинин «Акыйкат тартуу» чыгармасы, Махмуд Кашкари-Барсконинин «Түрк сөздөр жыйнагы» алышып, аларды изилдөө жыйынтыгында «Байыркы ортот түрк жазма эстеликтери (6-12-к.)» деп каралып келишинин тарыхый-реалдуу негизи бар экендиги далилденген. Ошону менен бирге эле аталган эстеликтерде чагылдырылган дүйнөтаанымдык маселелердин эстетикалык генезиси фольклордук эстетикада экендиги, андан ары ақындар поэзиясындагы ийгиликтүү уланып, «Манас», «Эр Төштүк», «Жоодарбешим», «Кожожаш», «Курманбек» эпосторунун жана «Карагул ботом» дастанынын мисалында, Калыгулдан баштап Арстанбек, Токтогул, Нурмолдо, Женижок, Молдо Кылыш, Молдо Нияз, Барпылардын чыгармаларынан алынган ырларда жеткиликтүү далилденди деп айтсак болот. Салыштырылып изилдөөнүн натыйжасында диссертанттын байыркы ортот түрк жазма эстеликтердин (6-12-к.) көркөм-эстетикалык баалуулуктары бүгүнкү адам коомунда да дүйнөтаанымдык кызматы зор деген туура бүтүмү ынанымдуу жана ал көптөгөн факты-материалдар менен ишенимдүү мотивировкалаган .

Кыскартып айтканда, изденүүчү Г.З.Жумаева кыргыз адабият таануу илими үчүн чоң мааниге ээ, бүгүнкү илимде эң зарыл болуп турган багыт боюнча фундаменталдуу изилдөө жүргүзө алды деп, терең ишеним менен айта алам. Окумуштуунун илимий-теориялык даярдагы жогорку деңгээлде, фактыларды жалпылап анализдөө колдонулган илимий методикасы, инструментарийлери негиздүү жана стилдик уюштуруулушу талапка жооп берет деп ойлойм. Диссертациянын дагы бир ийгилиги менин терең ишенимимде анын окумудуулугунда жана практикалык маанилүүлүгүндө, колдонмолуулугунда.

Жогоруда айтылган пикириме негиздеп, Г.З.Жумаеванын «Байыркы ортот түрк жазма эстеликтеринде кыргыз дүйнөтаанымынын көркөм чагылдырыльши» деген темадагы докторлук диссертациясы ЖАКтын талаптарына толук жооп берүүчү иш катары баалап, коргоого сунуш кылам.

Илимий кеңешчи:
Ф.и.д., профессор



Я. Укубаеванан
Лайли Укубаева
25.01.2022.
А. Укубаеванан көзүн
Ж. Жеенов
таслашы